

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ОШ ОБЛУСУ
АЛАЙ РАЙОНУ
ГҮЛЧӨ
АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН
АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ



КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАЙСКИЙ РАЙОН
АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ
ГУЛЬЧИНСКОГО
АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Гүлчө айылдык кенешинин 8-чакырылыштын депутаттарынын кезекеиз
6 - отуруму
Т О К Т О М
№ 6/6

2025-жылдын 03-марты

Гүлчө айылы

Гүлчө айыл өкмөтүнүн Аксакалдар сотунун регламентин бекитүү жөнүндө

Гүлчө айылдык кенешинин VIII-чакырылыштын кезексиз 6-отуруму, Гүлчө айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Э.Кадырованын, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик Агенттигин 2024-жылдын 17.12. №01-25//42 буйругун жетекчиликке алып. Аксакалдар сотунун уюштуруу-укуктук негиздери жана алардын иштери боюнча Гүлчө айыл өкмөтү тарабынан иштелип чыккан Аксакалдар сотунун регламенти айылдык кенеш тарабынан бекитүүлүсү боюнча билдириүүсүн угуп жана талкуулап. Кыргыз Республикасынын 20.10.2021-ж. №123 «Жергилиттүү мамлекеттик администрация жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 34-беренесинин 1-17-пунктуна ылайык токтом қылат:

1. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик Агенттигин 2024-жылдын 17.12. №01-25/42 буйругуна ылайык, Гүлчө айыл аймагынын Аксакалдар сотунун регламенти Жобого ылайык бекитилип берилсин. (Тиркеме тиркелет).
2. Кабыл алынган токтомдун мыйзам чегинде аткарлышын камсыз қылуу айыл өкмөт башчысына жана КААБ мүчөлөрүнө милдеттендирилсин.
3. Ушул кабыл алынган токтомдун мыйзамдуу аткарлышын козөмөлдөө жагы Мыйзамдуулук, депутаттык этика жана кенештин иштери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Төрага



А.Б. Самиев

**Гүлчө айыл аймагынын айылдык кенешинин
2025-ж.03-мартындагы кезексиз б-отурумунун
№6/6 Токтомуна тиркеме**

Аксакалдар сотторунун Типтүү регламенти

1. Жалпы жоболор

1. Бул Регламент Кыргыз Республикасынын Конституциясына, "Аксакалдар соттору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (мындан ары – Мыйзам). Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарына ылайык аксакалдар сотторунун ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу боюнча ишин уюштуруунун эрежелерин белгилейт.
2. Аксакалдар соттору – ыктыярдуу жанажергилиткүү коомчулуктун колдоосунда, шайлануунун жана өз алдынча башкаруунун негизинде түзүлүүчү, Мыйзамда белгиленген тартипте жана учурларда жаандардын, жаандар менен юридикалык жактардын ортосундагы талаш-тартыштар жөнүндө иштерди (материалдарды) кароону жүзөгө ашырууга чакырылган коомдук орган.
3. Аксакалдар соттору Мыйзамда аныкталган тартипте айыл аймактын жана шаардын аймактарында жаандардын чечими боюнча уюштурулат.
4. Аксакалдар сотторунун ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, аталган Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары түзөт. Аксакалдар соттору өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карши келбegen, Кыргызстан калкынын тарыхый калыптанган салттарынан жана үрп-адаттарынан келип чыккан моралдын жана адеп-ахлактын ченемдерин жетекчиликке алат.
5. Аксакалдар сотторуна Мыйзам менен жаандардын бузулган же талашын жаткан укуктарын, мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо же аларды жараштыруу; мыйзамдуулукту бекемдеөгө, укук тартибин сактоого көмектөшүү, социалдык чырчатактарды баштапкы этабында жооуга катышуу; жаандарды мыйзамдарды, моралдын ченемдерин, адеп-ахлакты, Кыргыз Республикасынын элинин мыйзамдарга карама-карши келбegen үрп-адаттарын жана салттарын урматтоого тарбиялоо милдеттери жүктөлгөн.
6. Аксакалдар соттору ушул Регламенттин 5-пунктунда көрсөтүлгөн милдеттерди чечүүдө ынандыруу, коомдук таасир этүү, таралтарды жараштырууга жетишүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-карши келбegen адилеттүү чечим чыгаруу жолу менен иш алып барат.
7. Аксакалдар сотторунун актылары чечим жана аныктама түрүндө чыгарылат. Аксакалдар соттору караган иштин маңызы боюнча чечим, ал эми теришириүүнүн жүрушүндө чечүүнү талап кылган айрым маселелер боюнча аныктама кабыл алышат. Чечимге аксакалдар сотунун төрагасы же төрагалык кылуучу кол коёт. Аныктама аксакалдар сотунун жыйыны учурунда кабыл алынса, аныктамага аксакалдар сотунун төрагасы же төрагалык кылуучу кол коёт, аныктама материалды аксакалдар сотунун жыйналышында кароого даярдоо учурунда кабыл алынса, аныктамага материалды аксакалдар сотунун жыйналышында кароого даярдоо жүргүзгөн аксакалдар сотунун мүчесү кол коёт.

8. Аксакалдар сотунун чечимдери жана аныктамалары, аксакалдар сотунун жыйналыштарынын протоколдору аксакалдар сотунун төрагасы, аксакалдар сотунун мучелерү менен макулдашуунун негизинде, аксакалдар сотунун иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу болуп аныктаган аксакалдар сотунун мүчөсү (мындан ары – катчы) тарабынан таризделет.

2. Иштерди (материалдарды) кароого даярдоо

9. Аксакалдар сотторунун кароосуна келип түшкөн бардык материалдар (иштер жана арыздар) келип түшкөн күнү атايын журналга катчы тарабынан катталат,

10. Аксакалдар соту иштерди (материалдарды) жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумушчу күнде карайт.

11. Аксакалдар сотунун төрагасы же төраганын тапшырмасы менен аксакалдар сотунун мүчөсү келип түшкөн иш (материалдар) менен 5 календардык күндүн ичинде алдын ала таанышып чыгып, Мыйзамдын 7, 19 жана 22-беренелеринин талаптарын эске алып, аксакалдар сотунун компетенциясына кирер-кирбесин, ушул ишти аксакалдар сотунун кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу жагдайлар бар же жок экендигин, олуттуулугу боюнча ишти кароо учүн андагы материалдардын жетиштүүлүгү тууралу корутунду түзөт. Корутундуда иштин иш жүзүндөгү жагдайлары, аксакалдар сотунун кароосуна тартылып жаткан адамдын ким экени жөнүндө маалыматтар жана аксакалдар сотунун өндүрушүнө кабыл алуу же аны кайтарып берүүнүн негиздерин көрсөтүү менен кайтарып берүү жөнүндө сунуш көрсөтүлөт.

12. Корутунду аксакалдар сотунун жыйналышында каралат. Анын жыйынтыгы менен төмөнкүдөй чечим (аныктама) кабыл алынат;

- иш (материал) тиешелүү аксакалдар сотунун компетенциясына тиешелүү болуу, кошумча материалдарды суратуунун зарылдыгы жок болсо ишти өндүрушкө алуу жөнүндө; Ишти (материалдарды) кароо күнү, убактысы, орду жана катышуучулары аксакалдар сотунун төрагасы тарабынан аныкталат. Катышуучуларга кабарлоо күн мурантан, бирок кеминде 3 күн мурда жүргүзүлөт;

- иш (материал) аксакалдар сотунун компетенциясына кирбесен же ал аксакалдар сотунун кароосуна жатпаган учурда кайтарып берилет;

- ишти кароого алуудан баш тартуу жөнүндө аныктама кабыл алынат жана арзы ээсине жазуу жүзүндө жооп жиберилет;

- кошумча материалдарды суратып алуу жана аларды иликтөө зарыл болгон учурда ишти (материалдарды) кароо мөөнөтү 30 күнгө чейин узартылат.

13. Аксакалдар сотунун жыйналышында ишти (материалды) кароонун кароо күнү, убактысы, орду жана катышуучулары аксакалдар сотунун төрагасы тарабынан аныкталат. Катышуучуларга кабарлоо күн мурантан, бирок кеминде 3 күн мурда жүргүзүлөт. Кайтарылып берилген материалдардын ээлерине себебин көрсөтүү менен жооп, мөөнөтү узартылган кайрылуу ээлерине себебин көрсөтүү менен билдириүү жиберилет.

14. Ишти (материалдарды) кароо 18 жашка чейинки адамдарга байланыштуу болгондо аксакалдар соту алардын мыйзамдуу өкүлдөрүн (ата-энесин, көзөмөлчүсүн, камкорчусун, алар жок болгондо балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлерин), алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо учүн ишти олуттуу

кароо боюнча отурумдун убактысы жана орду тууралуу кабарландырат. Аксакалдар сотуна он сегиз жашка толо элек адамдарды алардын мыйзамдуу өкүлдөрүсүз чакырууга, тарап (арыз ээси, жоопкер) жана күбө катары катышуусуна жол берилбейт.

3. Аксакалдар сотторунун иштерди (материалдарды) каросунун тартиби

15. Аксакалдар соту иштерди (материалдарды) өздөрүнүн жыйналышында карайт. Аксакалдар сотунун жыйналышы зарылчылыгына, материалдардын келип түшүшүнө жана кароого даяр болушуна жараша откерулет.
16. Аксакалдар сотторунда териштируу ачык жүргүзүлөт. Аксакалдар соту тарантардын биринин етүнүчү боюнча, 18 жашка толо элек адамдардын жашоосунун жеке жактары жөнүндө маалыматтардын ачыкка чыгышына жол бербөө максатында үй-бүлөлүк талаш-тартыштар, ошондой эле жеке жана башка мүнөздөгү сырды камтыган башка иштер боюнча териштируүнү жабык жыйналышта жүргүзот.
17. Мыйзамдын 10-беренесинде аныкталгандай, аксакалдар сотторунун өндүрүшү мамлекеттик же расмий тилдерде жүргүзүлөт. Аксакалдар соту тарантардан ар кандай жазуу жүзүндөгү материалдарды иш каралып жаткан тилге каторууну талап кыла алат.

4. Ишке катышып жаткан жана аксакалдар сотунун жыйналышы

Ишке катышып жаткан жана аксакалдар сотунун жыйналышы жүргүзүлүп жаткан тилди билбеген жактар катормочунун (сурдокотормочунун) кызматынан пайдалана аlyшат. Котормочунун катышуусун отүнмө берген тарап камсыз кылат.

18. Аксакалдар соту иштерди анын мүчөлөрүнүн курамынын кепчүлүгү болгондо кароого укуктуу.
19. Аксакалдар сотунун катчысы жыйын башталганга чейин паспортун же өзлүгүн тастыктоочу башка документин текшерүү менен жыйналышка катышуучу жактардын чакырылган күбелердүн ж.б. катышуучулардын келип-келбендигин таktайт жана төрагага кабарлайт.
20. Аксакалдар сотунун төрагасы/төрагалык кылуучу жыйналышты ачат, соттун курамын тааныштырат, карала турган ишти (материалды) жарыялайт.
21. Жыйын ачылгандан кийин төрагалык кылуучу аксакалдар сотуна чакырылган адамдардын келгендигин тастыктайт, процесстин тарантарына жана башка катышуучуларына алардын укуктарын түшүндүрөт, андан кийин аларда аксакалдар сотунун курамы боюнча четтетүү жана отүнмөлөр бар-жогун, ал эми мулктүк, үй-бүлөлүк, жарандык, турак жай, жер мамилелери боюнча талаш-тартыштар жагынан алардын иштерин аксакалдар соту каросуна тарантардын макулдугун аныктайт.
22. Аксакалдар соту жыйынына катышып жаткан адамдардан кошумча материалдарды талап кылуу жөнүндө жана аксакалдар сотунун компетенциясына кирген башка маселелер боюнча күбелөрдү чакыруу жөнүндө отүнмөлөрүн ордунда отуруп кенешүү менен чечет. Чечим катышуучуларга жарыяланат.
23. Аксакалдар сотунун жыйынына катышып жаткан адамдар аксакалдар сотунун айрым мүчөлөрүн четтетүү, кошумча материалдарды талап кылуу жөнүндө жана аксакалдар сотунун компетенциясына кирген башка маселелер боюнча күбелөрдү чакыруу жөнүндө отүнмөлөрдү билдириүүгө укуктуу. Жыйынга катышып жаткан адамдардын аксакалдар сотунун айрым мүчөлөрүн четтетүү жана аксакалдар

сотторунун өзүн-өзү чөттөтүү боюнча кайрылуусу өзүнчө болмөдө, ишти маңызы боюнча кароо башталганга чейин Мыйзамдын 27-беренесине ылайык чечилет жана жыйналыштын катышуучуларына билдирилет. Аксакалдар соту кошумча материалдарды талап кылуу жөнүндө жана күбөлөрдү чакыруу жөнүндө отүнмөлөрдү ордунда отуруп көнешүү менен чечет жана ошол замат жарыялайт.

24. Чөттөтүүлер жана өтүнмелөр жөнүндө маселе чечилгенден кийин төрагалык кылуучу маңызы боюнча иштин жагдайларын баяндайт.

25. Төрагалык кылуучу тараптарга ишти маңызы боюнча кароонун ар кандай этапында тараптар үчүн өз ара алгылыктуу макулдашууну кабыл алуу аркылуу жарашуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө эскертет.

26. Андан кийин сот арыз зэсинин жана анын тарабында иштин жыйынтыгына кызықдар болгон жактардын, жоопкердин жана анын тарабында катышкан иштин жыйынтыгына кызықдар жактардын, ошондой эле ишке катышып жаткан башка жактардын түшүндүрмөлөрүн угат, иш боюнча берилген материалдарды изилдейт.

27. Аксакалдар соту иш боюнча кандайдыр бир кошумча маалыматты же маалыматтарды алуу зарыл болгон учурда каралып жаткан иштин (материалдын) маңызы боюнча чечим чыгарбастан, жыйналышты кийинкиге калтырууга же аны башка мөөнөткө жылдырууга укуктуу.

28. Процессин катышуучулары тарабынан толуктоолор жок болгон учурда, төрагалык кылуучу ишти кароонун аяктаганын жарыялайт.

5. Аксакалдар сотунун чечим чыгаруусу

29. Аксакалдар сотунун курамы ордунда көнешип же өзүнчө болмөгө чыгып, ишти кароого катышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен чечим кабыл алат. Чечим жыйында изилденген далилдерге гана негизделиш керек.

30. Аксакалдар сотунун чечиминин резолюциялык бөлүгү жазуу жүзүндө түзүлөт, ага ишти кароого катышкан аксакалдар сотунун бардык мүчөлөрү колтамга коёт, ошол эле жыйында аксакалдар сотунун бардык мүчөлөрүнүн жана тараптардын катышуусунда жарыяланат. Чечимге макул болбогон аксакалдар сотунун мүчөсү өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндайт. Аксакалдар сотунун мүчөсүнүн өзгөчө пикири ишти маңызы боюнча чечүүгө таасир этпейт, бирок ал чечимге тиркелүүгө тийиши.

Аксакалдар соту ишке кароого катышкан жактар жана алардын өкүлдерүү жүйелөнгөн чечим (жазуу жүзүндө) менен качан тааныша ала турганынын дагы жарыялоого милдеттүү.

31. Аксакалдар сотунун чечими Мыйзамдын 32-беренесине ылайык таризделет. Чечим жарыяланганга чейин төрагалык кылуучу жана аксакалдар сотунун мүчөлөрү колтамга коёт.

32. Аксакалдар сотунун чечими, эгерде ал даттанылбаса, чыгарылган күндөн тартын 10 күн еткөндөн кийин мыйзамдуу күчүнө кирет.

33. Кабыл алынган чечимдер жөнүндө аксакалдар соту 10 күндүк мөөнөттө арыз зэсине, материалды жөнөткөн органга (кызмат адамына) билдириүүгө милдеттүү.

34. Мыйзамдын 34-беренесинде көрсөтүлгөндөй, аксакалдар сотунун чечими темендөгү таасир көрсөтүү чаараларынын бириң дайындоо менен же ансыз кабыл алынышы мүмкүн: 1) коомдук эскертуү берүү;

- 2) эл алдында кечирим суроого милдеттенидирүү;
- 3) коомдук сөгүш жарыялоо;
- 4) келтирилген зияндын ордун толтурууга милдеттенидирүү;
- 5) эгерде чечимди аткарууда ыйгарылган мүлк жок болсо, жоопкерден өндүрүп алынууга тийиш болгон мүлктүн наркын көрсөтүү менен мүлктү натурадай берүү.

Коомдук таасир көрсөтүү чааларынын жогоруда белгиленген тизмеси толук делин зептелинет жана аксакалдар соту тарабынан кенири чечмеленүүгө жатпайт.

6. Аксакалдар сотторунун чечимдерине даттануунун жана аларды аткаруунун тартиби

35. Аксакалдар сотунун чечими Кыргыз Республикасынын Жаңандык-процессистик кодекстинде аныкталган тартипте жана мөөнөттө даттанылат.
36. Аксакалдар сотунун чечими чечимде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарулууга тийин. Аксакалдар соту чечимдердин аткарылышына көзөмөл жүргүзүп турат (кат жиберүү, чакырып сүйлөшүү ж.б. бардык аракеттери протоколдоштурулат.).
37. Жоопкер аксакалдар сотунун чечиминде аныкталган тартипте жана мөөнөттө аксакалдар сотунун чечимин аткарбаган учурда, аксакалдар соту чечим анын пайдасына кабыл алынган адамга аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуунун аткаруу баракчасын берүү жөнүндө сотко кайрылууну сунуштайт.
38. Аксакалдар сотунун чечими пайдасына чыгарылган тараптын райондук же шаардык сотко аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын берүү жөнүндө Мыйзамдын 34-беренесине ылайык жазылган арызы төмөнкү документтерди тиркөө менен, арыз түшкөн күндөн тартып 5 жумушчу күндүн ичинде жиберилет: 1) аксакалдар сотунун чечиминин талаптагыдай түрдө күбелөндүрүлгөн көчүрмөсү; 2) аксакалдар сотунун чечимин аткарбагандыгын ырастаган документтер; 3) аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын берүү жөнүндө арыздын көчүрмөсү башка тарапка жөнотүлгөнүн ырастаган тапшыруу жөнүндө билдириүү же башка документ;
- 4) арызга колтамга коуюга өкүлдүн ыйгарым укуктарын ырастаган ишеним кат же башка документ.

7. Аксакалдар сотторунун башка органдар менен өз ара мамилеси

39. Аксакалдар соттору өз ыйгарым укуктарынын чегинде райондук (шаардык) сотторго жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекетттик органга методикалык жана консультациялык колдоо көрсөтүү етүнүчү менен кайрыла алат.
40. Аксакалдар соттору Мыйзамдын 6-беренесинде аларга таандык болгон функцияларды жүзөгө ашырууда ички иштер органдары, прокуратура органдары жана башка укук коргоо органдары, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен кызматташат.

8. Аксакалдар сотторунун ишин каржылоо, материалдыктехникалык жактан камсыз кылуу

41. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 115-беренесине, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 51-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык аксакалдар сотторунун ишмердүүлүгү жергиликтүү бюджеттен каржыланат.

42. Мыйзамдын 38-беренесине ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аксакалдар сотторунун толук кандуу иштешин камсыз кылуу үчүн аларга зарыл болгон заманбап жабдуулар менен жабдылган өзүнчө жайды (бөлмөлөрдү) бөлүп берет.

43. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аксакалдар сотторунун мүчөлоруно жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын, ар кандай юридикалык жана жеке жактардын демеөрчүлүк жардамынан түшкөн каражаттардын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган бюджеттен тышкаркы башка акчалай жана материалдык каражаттардын эсебинен ар кандай жөнелдиктерди жана материалдык сыйлыктарды берүүнү карайт.

а) аксакалдар сотунун отурумуна катышуусу зарыл болгон адамдарды, аксакалдар соту менен макулдашуу боюнча, өзүнүн кызматкерлерин, тиешелүү мекеме-ишканалардын кызматкерлерин чакырууга жана катыштырууга көмөк көрсөтөт;

б) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү аяктаганда жана аксакалдар сотунун өтүнүчү боюнча андан башка учурда аксакалдар сотунун документтерин кабыл алат жана сактап турат.

9. Аксакалдар сотторунун отчеттүүлүгү жана документтерди сактоо тартиби

44. Аксакалдар соттору караган иштердин (материалдардын) статистикалык эсебин жүргүзөт.

45. Аксакалдар соттору өз иштери жөнүндө жылына бир жолудан кем эмес тиешелүү аймактагы жергиликтүү коомдоштуктун алдында отчет, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана аксакалдар сотторунун көнешине (эгерде болсо) өзүнүн иши жөнүндө маалымат берет.

46. Аксакалдар соттору өз иштери жөнүндө маалыматты тиешелүү аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сайтына мезгил-мезгили менен жарыялап турат.

47. Аксакалдар сотторуда документтерди сактоо Мыйзамдын 41-беренесинде аныкталган тартиpte жүргүзүлөт.